

Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" ачык акционердик коомунун акционерлерине

Пикир

Биз "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" ачык акционердик коомунун ("Банк") өзүнчө финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк, ал 2025-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө өзүнчө отчеттон, көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн пайда же чыгым жана башка жыйынтыктуу киреше жөнүндө өзүнчө отчеттон, капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө өзүнчө отчеттон жана акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө өзүнчө отчеттон, ошондой эле эсепке алуу саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебин камтыган өзүнчө финансылык отчеттуулукка тиркелген эскертүүлөрдөн турат.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген өзүнчө финансылык отчет Банктын 2005-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финансылык абалын, ошондой эле Банктын финансылык натыйжаларын жана Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн датага карата аяктаган жыл ичиндеги акча каражаттарынын кыймылын бардык олуттуу аспектилерде так чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиз


Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилик, көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык, андан ары биздин корутундунун "Аудитордун жеке финансылык отчеттуу текшерүү үчүн жоопкерчилиги" бөлүмүндө ачылат. Биз Бухгалтерлер үчүн этиканын эл аралык стандарттары боюнча кеңешинин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине (БЭААСК Кодекси) жана Кыргыз Республикасындагы өзүнчө финансылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык, Банкка карата көз каранды эмеспиз, ошондой эле биз ушул талаптарга жана БЭААСК Кодексине ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдирүүгө негиз болуу үчүн жетиштүү жана тийиштүү болуп саналат деп эсептейбиз.

Башка маалыматтар

Банктын 2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн өзүнчө финансылык отчеттуулугунун аудити башка аудитор тарабынан жүргүзүлгөн, ал 2025-жылдын 14-мартында аталган отчеттуулукка карата өзгөртүлбөгөн пикирин билдирген.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Kyrgyzstan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.



Биз Банктын 2024-жылдагы өзүнчө финансылык отчеттуулугу боюнча аудитти, серептик текшерүүнү жүргүзүүгө же жол-жоболорду аткарууга тартылган эмеспиз, жана ошондуктан, биз жалпысынан 2024-жылдагы өзүнчө финансылык отчеттуулукка карата пикирибизди же кандайдыр бир башка формадагы ишенимди билдирбейбиз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкарууга жооптуу адамдардын өзүнчө финансылык отчет үчүн жоопкерчилиги

Жетекчилик аталган өзүнчө каржылык отчеттуулукту ФОЭСке ылайык даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн, ошондой эле ак ниетсиз аракеттердин же каталардын кесепетинен келип чыккан олуттуу бурмалоолору жок өзүнчө каржылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Өзүнчө финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик, Банкты жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же анда жоюудан же ишти токтотуудан башка реалдуу альтернативасы жок болгон учурларды кошпогондо, Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачып көрсөтүү жана отчеттуулукту иштин үзгүлтүксүздүгү божомолунун негизинде түзүү үчүн жоопкерчилик тартат.

Корпоративдик башкарууга жооптуу жактар Банктын өзүнчө финансылык отчеттуулугунун даярдалышына көзөмөл жүргүзүү үчүн жоопкерчилик тартат.

Өзүнчө финансылык отчеттуу текшерүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз – өзүнчө финансылык отчеттуулукта ак ниетсиз аракеттердин же каталардын кесепетинен келип чыккан олуттуу бурмалоолор жок экендигине негиздүү ишеним алуу жана биздин пикирди камтыган аудитордук корутундуну чыгаруу болуп саналат. Негиздүү ишеним – бул ишенимдин жогорку деңгээли болуп саналат, бирок ал Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык өткөрүлгөн аудит орун алган олуттуу бурмалоолорду ар дайым аныктап чыгат деген кепилдик боло албайт. Бурмалоолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн жана эгерде алар өз-өзүнчө же чогуу алганда колдонуучулардын ушул өзүнчө финансылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү божомолдоого болсо, анда алар олуттуу деп эсептелет.

АЭСке ылайык жүргүзүлүүчү аудиттин алкагында биз кесиптик ой жүгүртүүнү колдонобуз жана бүткүл аудиттин жүрүшүндө кесиптик скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттердин же каталардын кесепетинен өзүнчө финансылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалануу тобокелдиктерин аныктайбыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдирүүгө негиз болуу үчүн жетиштүү жана тийиштүү аудитордук далилдерди алабыз. ак ниетсиз аракеттердин натыйжасындагы олуттуу бурмалоонун аныкталбай калуу тобокелдиги катанын натыйжасындагы олуттуу бурмалоонун аныкталбай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, жасалмалоону, атайылап калтырып кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо тутумун кыйгап өтүүчү аракеттерди өзүнө камтышы мүмкүн;
- аудит үчүн мааниси бар ички контролдоо тутуму жөнүндө түшүнүк алабыз, бул Банктын ички контролдоо тутумунун натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдирүү үчүн эмес, түзүлгөн жагдайларга ылайыктуу аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында жасалат;
- колдонулуучу эсеп саясатынын талаптагыдай мүнөзүн жана бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган тиешелүү маалыматты ачып берүүнү баалайбыз;
- жетекчилик тарабынан ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү божомолунун колдонулушунун укук

ченемдүүлүгү жөнүндө, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу күмөн саноолорду жаратышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздик бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу белгисиздик бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук корутундуда өзүнчө финансылык отчеттуулуктагы маалыматтардын тийиштүү түрдө ачып көрсөтүлүшүнө көңүл бурдурууга тийишпиз, же болбосо, эгерде мындай ачып көрсөтүү талапка жооп бербесе, өз пикирибизди модификациялашыбыз керек. Биздин тыянактар аудитордук корутундубуздун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Банктын өз ишин үзгүлтүксүз жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн жоготуусуна алып келиши мүмкүн;

- жалпысынан алганда өзүнчө финансылык отчеттуулуктун берилишине, анын түзүмүнө жана мазмунуна, анын ичинде маалыматтардын ачып көрсөтүлүшүнө баа беребиз, ошондой эле өзүнчө финансылык отчеттуулук анын негизинде жаткан операцияларды жана окуяларды алардын ишенимдүү берилиши камсыз кылынгандай түрдө чагылдырабы же жокпу баалайбыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактар менен маалымат алмашабыз, аларга башка маселелер менен катар аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле аудиттин жыйынтыктары боюнча олуттуу эскертүүлөрдү, анын ичинде аудиттин жүрүшүндө биз аныктаган ички контролдоо системасындагы олуттуу кемчиликтерди маалымдайбыз.

Ушул көз карандысыз аудитордук корутунду чыгарылган тапшырма боюнча өнөктөш - Борбугулова Гульназ Тайырбековна.

Саидов Фируз
Башкаруучу Өнөктөш
"РСМ Кыргызстан" ЖЧКсы

Кыргыз Республикасында
квалификациялуу аудитор
Квалификациялык сертификатын № 0489
2021-жылдын 12-январындагы

Борбугулова Гульназ Тайырбековна
Директор - Тапшырма боюнча өнөктөш
"РСМ Кыргызстан" ЖЧКсы

Кыргыз Республикасында
квалификациялуу аудитор
Квалификациялык сертификатын № 0350
2015-жылдын 06-ноябрындагы

2023-жылдын 8-августундагы № 2101308
идентификациялык каттоо номери, Кыргыз
Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу
жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы
тарабынан катталган.

2026-жылдын 19-марты
Бишкек, Кыргыз Республикасы

**«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ»
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ**

ПАЙДА ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЧОГУУ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
(миң кыргыз сому менен)

	Эск.	2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
Пайыздык кирешелер	4	494,017	916,442
Пайыздык чыгымдар	4	(1,514)	-
ПАЙЫЗДАР ЧЕГЕРИЛГЕН АКТИВДЕР БОЮНЧА КҮТҮЛҮП ЖАТКАН КРЕДИТТИК ЧЫГЫМДАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДЕРДИ ТҮЗҮҮДӨН КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	4	492,503	916,442
Пайыздар чегерилген активдер боюнча күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдарга резервди түзүү	9,10	(46,424)	(37,444)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ		446,079	878,998
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн таза киреше	5	679,455	471,650
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза киреше		(201)	158
Комиссиялык кирешелер		96	-
Комиссиялык чыгымдар		(1,281)	(54)
Башка кирешелер, таза		1	5
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ПАЙДА		678,070	471,759
Операциялык чыгашалар	6	(248,489)	(190,263)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ		875,660	1,160,494
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	7	(20,072)	(73,958)
КИРЕШЕ		855,588	1,086,536
БАРДЫК ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ		855,588	1,086,536
Акцияга пайда, сом	18	0,05	0,08
Акциялардын саны		16,286,580	13,945,688

Банктын Жетекчилигинин атынан:

Такырбашев Э.А.
Башкарманын Төрагасы

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Казакова А.Ж.
Башкы бухгалтер

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

12-59-беттердеги эскертүүлөр ушул өзүнчө финансылык отчеттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу 4-6-беттерде берилген


**«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ»
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ**

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча
(миң кыргыз сому менен)

	Эск.	31-декабрь, 2025-жыл.	31-декабрь, 2024-жыл.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	8	916,295	1,293,532
Кардарларга жана финансы институттарына берилген кредиттер	9	4,179,421	1,961,227
Баалуу кагаздарга инвестициялар	10	2,234,606	2,221,124
Туунду жана ассоциацияланган ишканаларга инвестициялар	11	16,113,401	15,702,100
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	12	755	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	13	78,412	25,743
Киреше салыгы боюнча кийинкиге калтырылган активдер	7	150	334
Башка активдер	14	2,354	23,952
БАРДЫК АКТИВДЕР		23,525,394	21,228,012
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
Милдеттенмелер:			
Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенмелер		1,653	3,446
Кайтарым РЕПО келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар	15	801,371	-
Ижара боюнча милдеттенмелер	12	789	-
Башка милдеттенмелер	16	32,860	18,298
БАРДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР		836,673	21,744
КАПИТАЛ:			
Акционердик капитал	17	21,413,401	19,700,000
Бөлүштүрүлбөгөн киреше		1,275,320	1,506,268
БАРДЫК КАПИТАЛ		22,688,721	21,206,268
БАРДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		23,525,394	21,228,012

Банктын Жетекчилигинин атынан:


Такырбашев Ө.А.
Башкарманын Төрагасы
2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы


Казакова А.Ж.
Башкы бухгалтер
2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

12-59-беттердеги эскертүүлөр ушул өзүнчө финансылык отчеттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу 4-6-беттерде берилген

**«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ»
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ**

КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
(миң кыргыз сому менен)

	Эск.	Акционердик капитал	Активдерди кайра баалоо боюнча резерв	Бөлүштүрүлбөгөн киреше	Бардык капитал
2024-жылдын 01-январына карата сальдо		16,800,000	-	559,643	17,359,643
Баалуу кагаздарга инвестициялардын адилет наркын кайра баалоонун натыйжасы		-	(194,598)	-	(194,598)
Бизнес моделинин өзгөрүшүнө байланыштуу башка комплекстүү чыгымдарды кайра классификациялоо		-	194,598	-	194,598
Акционердик капиталга салым		2,900,000	-	-	2,900,000
Жыл үчүн киреше		-	-	1,086,536	1,086,536
Жарыяланган дивиденддер		-	-	(139,911)	(139,911)
2024-жылдын 31-декабрына сальдо		19,700,000	-	1,506,268	21,206,268
Акционердик капиталга салым		1,713,401	-	-	1,713,401
Жыл үчүн киреше		-	-	855,588	855,588
Жарыяланган дивиденддер		-	-	(1,086,536)	(1,086,536)
2025-жылдын 31-декабрына сальдо		21,413,401	-	1,275,320	22,688,721

Банктын Жетекчилигинин атынан:

Такырбашев Э.А.
Башкарманын Төрагасы

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Казакова А.Ж.
Башкы бухгалтер

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

12-59-беттердеги эскертүүлөр ушул өзүнчө финансылык отчеттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу 4-6-беттерде берилген

**«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ»
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ**

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
(миң кыргыз сому менен)

	Эск.	2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
Операциялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын кыймылы:			
Кирешеге салык боюнча чыгашаларды эсепке алганга чейинки пайда		875,660	1,160,494
Тууралоо:			
Кардарларга жана финансы институттарына берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше		(176,054)	(48,039)
Баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше	4	(274,408)	(828,850)
Башка банктардагы корреспонденттик эсептер боюнча пайыздык киреше		(49,939)	(57,275)
Пайыздык активдер боюнча күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдин өзгөрүшү		46,424	37,444
Колдонулбаган өргүү боюнча резервиндеги өзгөрүү		4,767	2,509
Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча алынган кирешелер		185	(10)
Пайдалануу укугу формасындагы активдердин эскириши		824	-
Негизги каражаттарды эсептен чыгаруу		24	-
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясынын эскириши		10,579	5,720
Пайыздык чыгымдар		1,514	-
Дивиденддерден киреше		(679,455)	(445,984)
Операциялык ишмердүүлүктөн операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейинки акча каражаттарынын кыймылы		(239,879)	(173,991)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү:			
Кардарларга жана финансы институттарына берилген кредиттердеги өзгөрүүлөр		(2,259,475)	(1,792,228)
Башка активдердеги өзгөрүүлөр		1,517	(22,459)
Башка милдеттенмелердеги өзгөрүүлөр		3,790	1,521
Салык салууга чейинки операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын чыгышы		(2,494,047)	(1,987,157)
Кардарларга жана финансы институттарына берилген кредиттер боюнча алынган пайыздык киреше		170,911	39,368
Баалуу кагаздар боюнча алынган пайыздар		236,562	1,138,460
Башка банктардагы корреспонденттик эсептер боюнча алынган пайыздар		52,549	57,275
Төлөнгөн киреше салыгы		(21,682)	(110,208)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын таза чыгышы		(2,055,707)	(862,262)

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Өнүктүрүү Банкы" ААК

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТ

2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн (уландысы)

(миң кыргыз сому менен)

	Эск.	2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
Инвестициялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын кыймылы:			
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу		(40,565)	(11,435)
Баалуу кагаздарды сатып алуу		(788,828)	(211,900)
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары		813,191	9,575,901
Уставдык капиталдагы үлүштү сатып алуу	13	(570)	(10,702,100)
Туунду компанияларга инвестициялар		(200,000)	-
Алынган дивиденддер		679,455	445,984
Уставдык капиталдагы үлүштү сатуу		2,670	-
Инвестициялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын таза кириши/ агып чыгышы		<u>465,353</u>	<u>(903,550)</u>
Финансылык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын кыймылы			
Кайтарым РЕПО-макулдашуулар боюнча сатылган баалуу кагаздардан түшүүлөр		799,967	-
Акционердик капиталды түзүү		1,500,000	2,900,000
Банктын акционерлерине дивиденддерди төлөө		(1,085,966)	(139,911)
Финансылык ижара боюнча төлөмдөр		<u>(900)</u>	<u>-</u>
Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын таза келип түшүүсү		<u>1,213,101</u>	<u>2,760,089</u>
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүшү/(азайышы)		<u>(377,253)</u>	<u>994,277</u>
Колдонуу учурунда чектелген акча каражаттарынын азайышы		-	-
Чет өлкөлүк валюталардын курсунун өзгөрүшүнүн акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине тийгизген таасири		<u>16</u>	<u>19</u>
Жылдын башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	9	<u>1,293,532</u>	<u>299,236</u>
Жылдын аягына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	9	<u>916,295</u>	<u>1,293,532</u>

Банктын Жетекчилигинин атынан:

Такырбашев Э.А.
Башкарманын Төрагасы

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Казакова А.Ж.
Башкы бухгалтер

2026-жылдын 19-марты,
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

12-59-беттердеги эскертүүлөр ушул өзүнчө финансылык отчеттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу 4-6-беттерде берилген